

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2018-жылдын 31-январына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31.01.2018	31.01.2017	31.12.2017
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	1 384 558	1 252 315	1 212 316
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	4 026 598	4 491 375	4 312 690
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	5 504 958	6 034 977	5 870 369
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(10 942)	-	(11 014)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	5 494 016	6 034 977	5 859 355
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	5 725 264	1 927 176	5 176 429
Кайтарым "РЕПО" бүтүмдөрү боюнча дебитордук карыз	40 526	-	118 573
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	11 530	17 748	13 738
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(244)	(369)	(289)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	11 286	17 379	13 449
Кардарларга берилген кредиттер	9 394 476	9 045 153	9 324 527
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(801 904)	(885 202)	(811 857)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	8 592 572	8 159 951	8 512 669
Негизги каражаттар	671 879	613 994	649 451
Материалдык эмес активдер	122 569	103 950	125 709
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	128 301	129 696	129 144
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	134 390	111 159	133 358
Башка активдер	876 574	696 649	786 811
Жыйынтыгында, активдер	27 208 534	23 538 622	27 029 956
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	305 506	173 197	306 296
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	18 395 423	14 796 813	18 223 632
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана депозиттери	870 373	1 335 152	907 566
Улуттук банктан алынган кредиттер	731 762	644 856	856 762
Башка тартылган каражаттар	1 405 929	1 499 217	1 388 428
Субординацияланган карыз	114 451	104 172	111 617
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	283 964	329 619	237 562
Төлөөгө каралган пайдадан салык	11 754	-	8 481
Башка милдеттенмелер	837 951	673 316	776 131
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	22 957 114	19 556 342	22 816 475
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1 196 825	1 209 842	1 204 691
Номиналдан үстөк салынган капитал	33 853	34 221	34 076
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	2 956 222	2 706 440	2 694 919
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	64 520	31 777	279 795
Жыйынтыгында, капитал	4 251 420	3 982 280	4 213 481
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	27 208 534	23 538 622	27 029 956

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Чолпон Суванбекова

Мансур Али Халари

Кванг-Янг Чой



Handwritten signature

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2018-жылдын 31-январына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом


	31.01.2018	31.01.2017
Пайыздык кирешелер	141 323	170 325
Пайыздык чыгашалар	(59 150)	(81 558)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	82 173	88 766
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	8 414	79 824
Таза пайыздык кирешелер	90 586	168 590
Алынган комиссиялык төлөмдөр	22 772	22 219
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(10 979)	(11 976)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	13 234	14 488
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	-	-
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	2 114	832
Башка кирешелер	1 781	1 108
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	30 923	(83 492)
Пайыздык эмес таза кирешелер	59 845	(56 821)
Пайда салыгынан тышкары салыктар боюнча кам	-	-
Операциялык кирешелер	150 431	111 769
Операциялык чыгашалар	(82 638)	(76 722)
Операциялык иштен түшкөн пайда	67 793	35 047
Башка операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар	-	-
Салык алууга чейинки пайда	67 793	35 047
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(3 273)	(3 270)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	64 520	31 777
Башка чогуу алгандагы киреше	-	-
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	64 520	31 777

Башкы бухгалтер



Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси



Мансур Али Халари

Банк Башкармалыгынын Төрагасы



Кванг-Янг Чой





"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2018-жылдын 31-январына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Белгилөөлөр	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	K1.1	не более 20%	10,7%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	K1.2	не более 15%	0,1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	K1.3	не более 30%	3,5%
Банк менен байланыштуу банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	K1.4	не более 15%	12,7%
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти	K2.1	не менее 12%	28,4%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти	K2.2	не менее 6%	26,9%
Лeverаж коэффициенти	K2.3	не менее 8%	15,6%
Ликвиддүүлүк ченеми	K3.1	не менее 45%	84,1%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)		не менее 20%	28,4%

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Мансур Али Халари

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Кванг-Янг Чой



Handwritten signature

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 января 2018 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.01.2018	31.01.2017	31.12.2017
АКТИВЫ			
Денежные средства	1 384 558	1 252 315	1 212 316
Счета и депозиты в Национальном банке Кыргызской Республики	4 026 598	4 491 375	4 312 690
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	5 504 958	6 034 977	5 870 369
Резерв под обесценение по депозитам в банках и других финансовых институтах	(10 942)	-	(11 014)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах, нетто	5 494 016	6 034 977	5 859 355
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 725 264	1 927 176	5 176 429
Дебиторская задолженность по сделкам обратного «РЕПО»	40 526	-	118 573
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	11 530	17 748	13 738
Резерв под обесценение по кредитам финансово-кредитным учреждениям	(244)	(369)	(289)
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям, нетто	11 286	17 379	13 449
Кредиты, выданные клиентам	9 394 476	9 045 153	9 324 527
Резерв под обесценение по кредитам, предоставленным клиентам	(801 904)	(885 202)	(811 857)
Кредиты, выданные клиентам, нетто	8 592 572	8 159 951	8 512 669
Основные средства	671 879	613 994	649 451
Нематериальные активы	122 569	103 950	125 709
Инвестиции и финансовое участие в дочерних финансовых учреждениях	128 301	129 696	129 144
Инвестиции и финансовое участие в ассоциированных нефинансовых учреждениях, нетто	134 390	111 159	133 358
Прочие активы	876 574	696 649	786 811
Итого активы	27 208 534	23 538 622	27 029 956
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета и депозиты банков и финансово-кредитных учреждений	305 506	173 197	306 296
Счета и депозиты клиентов	18 395 423	14 796 813	18 223 632
Счета и депозиты органов Правительства КР и местных органов власти	870 373	1 335 152	907 566
Кредиты, полученные от НБКР	731 762	644 856	856 762
Прочие привлеченные средства	1 405 929	1 499 217	1 388 428
Субординированный долг	114 451	104 172	111 617
Облигации, выпущенные банком	283 964	329 619	237 562
Налог на прибыль к оплате	11 754	-	8 481
Прочие обязательства	837 951	673 316	776 131
Итого обязательства	22 957 114	19 556 342	22 816 475
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	1 196 825	1 209 842	1 204 691
Капитал, внесенный сверх номинала	33 853	34 221	34 076
Нераспределенная прибыль и прочие резервы	2 956 222	2 706 440	2 694 919
Прибыль текущего года	64 520	31 777	279 795
Итого капитал	4 251 420	3 982 280	4 213 481
Итого обязательства и капитал	27 208 534	23 538 622	27 029 956

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Мансур Али Халари

Кванг-Янг Чой

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 января 2018 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.01.2018	31.01.2017
Процентные доходы	141 323	170 325
Процентные расходы	(59 150)	(81 558)
Чистый процентный доход до убытков от обесценения по процентным активам	82 173	88 766
Доход (убыток) от обесценения по процентным активам	8 414	79 824
Чистые процентные доходы	90 586	168 590
Комиссии полученные	22 772	22 219
Комиссии уплаченные	(10 979)	(11 976)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	13 234	14 488
Доход (убыток) от дочерних компаний	-	-
Доход (убыток) от ассоциированных компаний	2 114	832
Прочие доходы	1 781	1 108
Доход (убыток) от обесценения по прочим операциям	30 923	(83 492)
Чистые непроцентные доходы	59 845	(56 821)
Резерв на налоги помимо налога на прибыль	-	-
Операционные доходы	150 431	111 769
Операционные расходы	(82 638)	(76 722)
Прибыль от операционной деятельности	67 793	35 047
Прочие неоперационные доходы и расходы	-	-
Прибыль до налогообложения	67 793	35 047
Расходы по налогу на прибыль	(3 273)	(3 270)
Чистая прибыль (убыток) за период	64 520	31 777
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	64 520	31 777

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления

Чолпон Суванбекова

Мансур Али Халари

Кванг-Янг Чой



ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ

по состоянию на 31 января 2018 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Обозначение	Установленное значение норматива	Фактическое значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком	K1.1	не более 20%	10,7%
Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком	K1.2	не более 15%	0,1%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком	K1.3	не более 30%	3,5%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком	K1.4	не более 15%	12,7%
Коэффициент адекватности суммарного капитала	K2.1	не менее 12%	28,4%
Коэффициент адекватности капитала Первого уровня	K2.2	не менее 6%	26,9%
Коэффициент левераж	K2.3	не менее 8%	15,6%
Норматив ликвидности	K3.1	не менее 45%	84,1%
Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")		не менее 20%	28,4%

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Мансур Али Халари

Кванг-Янг Чой